

>> Акча ааламына саякат

АКЧА ДА АЯР МАМИЛЕНИ СҮЙЕТ

Республикабыздын аймагында миллиарддаган сом акча жаракттары колдонулуп, айланып жүргөнү баарыбызга маалым. Мына ушул ири суммадагы акча массисынын колдонулушу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын озгочо коңул буруусунда, камкордукунда турғандыгын жасында нак акчалар менен иш алып баруу багыты боюнча Улуттук Банкта откорулгон пресс-турга катышып күбө болдук.

Пресс-турда адегенде КРнын Улуттук банкынын улуттук валютадагы жараксыз болгон жана шектүү банкнотторду алмаштыруу кассасынын иши менен тааныштык. Бул касса жараксыз болгон, жана чеккен жана шектүү деп саналган банкноттордун аныктыгы белгиленгенден жана алардын төлөөгө жөндөмдүүлүгүн аныктагандан кийин алмаштырууну жүзөгө ашырат экен. Бекитилген критерийлерге ылайык көзөлтөн, айрылган, чети же бурчу айрылып калган, ошондой эле бөлүнуп, биринчирилген күпюралар, бөёчу заттар, майлар же башка реагенттик заттар төгүлүп, алгачкы тусу өзгөрүүгө дуушар болгон, жуулуп калган, күйүп калган, тытылган, булганган, тексттерине, сандарга ж.б. сүрөттөлүштөрүнө кара ниеттик менен бурмалоо жасалган банкноттор жараксыз болгон банкноттор катары таанылат. Улуттук банкта алмашууга күпюранын 50 пайыздан аз болбогон аятын сактаган жараксыз банкноттор кабыл алынат. Улуттук валютадагы жараксыз банкноттор 50%дан көп бөлүктөгү аятын сактаган учурда банкноттун 100 пайыз номинальна ылайыктуу суммага алмаштырылат. Банкноттун 50% бөлүктөгү аятын


сактаган банкноттор банкноттун 50 пайыз номинальна ылайыктуу суммага алмаштырылат. Банкноттун 50%дан аз бөлүктөгү аятын сактаган банкноттор алмаштырылбайт.

Ал эми коммерциялык банктар улуттук валютанын аятынын 80 пайыздан кебүрөөк бөлүгү сакталып калган, эскилигине жеткен жана жараксыз болгон банкнотторуң, ошондой эле бир наркеттеги банкнотту башкасына көрсөтүлген кызматы учун акча албай туруп, алмаштырууга милдеттүү экен.

Улуттук банктын нак акча менен иштөө белүмүнүн кызматкерлери республиканын жарапандары эгерде колдорунда жараксыз банкноттор болуп калса, Улуттук банктын жараксыз банкнотторду алмаштыруу кассасына өткөрүү сунушу менен кайрылышты. Бул кассанын иштөө убактысы күн сайын saat 9.00дөн 12.00гө чейин.

КР Улуттук банкынын нак акчалар менен иш алып баруу башкармалыгынын жетекчиси Шамил Айдаркулов Улуттук банк жана жарактадан чыккан сомдун банкнотторуң жок кылуу мыйзамга ылайык жүргүзүлөрүн билдири.

Жок кылууга жетиштүү көлөмдөгү акча чогулган сон бул иш-аракет жасалат.



Банкнотторду жок кылуу жылымна 3-4 жолу жүргүзүлөт. Майда номиналдагы күпюралар орточо эсепте 1 жылдан 3 жылга чейин колдонулса, ири номиналдатын банкноттор 3 жылдан 5 жылга чейин пайдаланууга тийиш. Жылымна 40 тоннадан 45 тоннага чейин сом жок кыльнат. Сом атайын аппаратта 6 мм чейин майдаланып, брикеттелип, картон чыгарган фабрикага кайрадан иштетилүүгө жөнөтүлөт - деп, кошумчалады журналисттерге Ш.Айдаркулов.

Улуттук банк эскирген жана жарактап чыккан банкнотторду жок кылуудан тышкы, пресс-тур маалында сомду чыгаруунун технологиялары туурашу презентация уюштурду. КР Улуттук банкынын Нак акчалар менен иш алып баруу башкармалыгынын эксперти Эмил Курманалиев улуттук валютанын 4 сериядаты чыгарылышындаты сомдун коргоо элементтери, жасалма акчаны нак акчадан айрымалоонун сырларын ачып берди. Презентация маалында Эмил Курманалиев ақыркы 6 жыл аралыгында жасалма акча боюнча статистикалык маалыматтарды көлтириди. "Өлкөдө жылдан-жылга жасалма акча жасоо кыскарууда. Мисал келтирсек, 2001-жылы улуттук валютадагы 609 жасалма банкнот көздешип, анын суммасы 373,5 миң сом болсо, 2012-жылы 94 даана сом, 109 миң 960 жасалма акча, ал эми быйылкы жылдын 9 ай аралыгында 89 күпюра 55 миң 260 сом жасалма акча чыгарылган. Учурда биздин сом дүйнөдөгү эн корголгон банкнот болуп эсептелениет. Ошентсе да жасалма акчага каршы күрөш токтотулган жок. Мыйзам жасалма акча даярдагандарды гана эмес, аны тараткандарды дагы катуу жазалайт. Ақыркы жылдары КР Кылмыш жаза кодексинин "Жасалма акча жана баалуу кагаздарды даярдоо, сактоо жана тараттуу" беренеси боюнча он чактык адам эркинен гана ажыратылбастан, үймүлкү дагы конфискацияланган.

Абдимухтар АБИЛОВ